

PHILIPS

AC1715



Колдонуучунун нускамасы

Мазмуну

1	Маанилүү	2
	Коопсуздук	2
	Электромагниттик талаалар (ЭМТ)	4
	Кайра иштетүү	4
	ЕБнын жөнөкөйлөштүрүлгөн шайкештик декларациясы ...	4
2	Сиздин аба тазалагычыңыз	5
	Өнүмдүн кыскача сүрөттөлүшү	5
	Башкаруу элементтеринин кыскача сүрөттөлүшү	6
3	Баштоо	7
	Чыпканы орнотуу	7
	Wi-Fi көрсөткүчүн түшүнүү	7
	Электр тогун кошуу	8
	Wi-Fi байланыш	8
4	Аба тазалагычты колдонуу	9
	Аба сапатынын жарыгын түшүнүү	9
	Күйгүзүү жана өчүрүү	10
	Режим жөндөөсүн өзгөртүү	11
	Дисплей көрсөткүчүн алмаштыруу	12
	Жарык күйүк/өчүк функциясын колдонуу	12
5	Тазалоо жана тейлөө	13
	Тазалоо графиги	13
	Аба тазалагычтын корпусун тазалоо	13
	Бөлүкчөлөр сенсорун тазалоо	14
	Чыпканын үстүн тазалоо	14
	Чыпканы алмаштыруу	15
	Чыпканы кайра орнотуу	17
6	Сактоо	17
7	Кемчиликтерди жоюу	18
8	Кепилдик жана колдоо	21
	Кам тетиктерге же аксессуарларга буйрутма берүү	21

1 Маанилүү

Коопсуздук

Шайманды колдонгонго чейин колдонуучунун нускамасын кылдаттык менен окуп чыгыңыз жана кийинкиге сактап коюңуз.

Майнаптуулукту камсыздоо үчүн, тазалагычыңызды эң акыркы версияга жаңыртууну сунуштайбыз. Бул жаңыртууну Air+ колдонмосу аркылуу аткарууга болот.

Коркунуч

- Электр шогун жана өрт коркунучунун алдын алуу үчүн, шайманды суу же башка суюктук же (тез өрттөнүп кетүүчү) нерсе менен тазалабаңыз жана да аларды шайманга киргизип жибербеңиз.
- Шаймандын тегерегине инсектициддер же атыр сыяктуу күйүп кетүүчү нерселерди сеппеңиз.

Эскертүү

- Шайманды туташтыруудан мурда фирмалык тактада көрсөтүлгөн чыңалуу жергиликтүү тармактын чыңалуусуна дал келерин текшериңиз.
- Эгерде кубаттоо кабели бузулган болсо, кооптуу абалга жол бербөө үчүн, аны Philips компаниясынын, Philips тарабынан уруксат берилген тейлөө борборунун адистерине же тиешелүү квалификациясы бар адистерге оңдотүү керек.
- Эгерде адаптер, кубаттоо кабели же шайман өзү бузук болсо, шайманды колдонбоңуз.
- Бул шайманды анын коркунучтары тууралуу түшүнгөн, аны коопсуз пайдалануу боюнча көрсөтмөлөр менен таанышкан 8 жаш жана андан жогорку курактагы балдар жана физикалык жактан, сезүү жөндөмү же акыл-эси чектелген адамдар же тажрыйбасыз адамдар өз алдынча же чоңдордун көзөмөлү астында колдоно алышат.
- Балдар шайман менен ойнобошу керек.
- Балдар көзөмөлсүз тазалоо же оңдоо иштерин жүргүзбөшү керек.

- Аба кирүүчү жана чыгуучу жерди бүтөп салбаңыз, мисалы аба чыгуучу тешикке же аба чыгуучу тешиктин алдына бир нерселерди коюу аркылуу.
- Аба кирүүчү жана чыгуучу тешиктен жат нерселер шайманга кирип кетпешин камсыздаңыз.
- 802.11b/g/n стандартынын негизиндеги 2,4 Гц жыштык диапазонунда максималдуу чыгуу күчү 100 мВт ЭИНК боюнча иштеген WiFi интерфейси.
- 2,4 Гц жыштык диапазонунда радио жыштыгынын чыгуу күчү 10 мВт ЭИНКнөн азыраак көрсөткүч боюнча иштеген Bluetooth 5.0 (LE) версиясы.

Эскертүү

- Бул шайман тиешелүү желдетүүнү, чаң соргуч менен такай тазалоону же тамак жасаганда аба сордургучту же вентилярду иштетүүнү алмаштыра албайт.
- Шайманды дайыма кургак, түз, туруктуу жана горизонталдуу тегиздикке коюп, колдонуңуз.
- Түзмөктүн тегерегинде кеминде 20 см, шаймандын үстүндө кеминде 30 см бош орун калтырыңыз.
- Шайманга отуруп же үстүнө чыкпаңыз. Шаймандын үстүнө эч нерсе койбоңуз.
- Шайманга конденсат тамчылабашы үчүн, шайманды кондиционердин так алдына койбоңуз.
- Бул шайманга гана арналган оригиналдуу Philips чыпкаларын колдонуңуз. Башка чыпкаларды колдонбоңуз.
- Филтрдин күйүп кетиши адамга кайтарылгыс коркунуч жаратышы жана/же башкалардын өмүрүнө коркунуч туудурушу мүмкүн. Чыпканы отун катары же ушул сыяктуу максатта колдонбоңуз.
- Шайманды (өзгөчө аба кирүүчү жана чыгуучу тешиктерди) катуу нерселер менен какпаңыз.
- Физикалык жаракат алып калбоо же шайман бузулуп калбашы үчүн, аба кирүүчү же чыгуучу тешиктерге манжаларыңызды же башка нерселерди салбаңыз.
- Имарат ичинде курт-кумурскаларга каршы ыш түрүндөгү репелленттерди колдонгондон кийин же майлуу

калдыктар, жыпар жыттуу түтөтүлгөн заттар же химиялык буулар бар жерлерде бул шайманды колдонбоңуз.

- Шайманды газ шаймандарынын, ысытуучу же от жагуучу шаймандардын жанында колдонбоңуз.
- Шайманды жылдырып, тазалап, чыпкасын алмаштырып же башка техникалык тейлөөнү аткаргыңыз келгенде дайыма сууруп коюңуз.
- Шайман кадимкидей иштөө шартында үйдө колдонууга гана арналган.
- Шайманды нымдуу чөйрөдө же нымдуулугу жогору же айлана-чөйрөнүн температурасы жогору болгон чөйрөлөрдө, мисалы, ванна, даараткана же ашкана же температура тез өзгөрүп турган бөлмөдө колдонбоңуз.
- Шайман көмүр кычкыл газын (CO) же радонду (Rn) жок кыла албайт. Аны күйүү процесстери жана коркунучтуу химиялык заттар менен болгон кырсыктарда коопсуздук каражаты катары колдонууга болбойт.

Электромагниттик талаалар (ЭМТ)

Бул шайман электромагниттик талаа боюнча күчүндөгү стандарттарга жана эрежелерге жооп берет.

Кайра иштетүү

Бул белги бул өнүмдү кадимки тиричилик таштандылары менен бирге жок кылууга болбой тургандыгын билдирет (2012/19/EU).



Электр жана электроникалык өнүмдөрдү өзүнчө топтоо боюнча өлкөңүздүн эрежелерин сактаңыз. Туура жок кылуу айлана-чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна терс таасир этүүнүн алдын алат.

ЕБнын жөнөкөйлөштүрүлгөн шайкештик декларациясы

Муну менен, DAP B.V. AC1715 түрүндөгү радио аппараты 2014/53/ЕБ Директивасы менен дал келет деп жарыялайт. ЕБ шайкештик декларациясынын толук тексти төмөнкү интернет дареги боюнча жеткиликтүү: **www.philips.com**.


2 Сиздин аба тазалагычыңыз

Шайманды сатып алышыңыз менен куттуктайбыз! Philips'ке кош келиңиз!

Philips'тин колдоо кызматынан толук пайдалануу үчүн, өнүмүңүздү


www.philips.com/welcome баракчасынан каттоодон өткөрүңүз.

Өнүмдүн кыскача сүрөттөлүшү



*Берилген ачакей адаптерин гана колдонуңуз

Башкаруу элементтеринин кыскача сүрөттөлүшү



Башкаруу баскычтары

	Жарыкты күйгүзүү/өчүрүү баскычы		Күйгүзүү/өчүрүү баскычы
	Режимди өзгөртүү баскычы		

Дисплей панели


	Wi-Fi көрсөткүчү		Авто режими
	Ылдамдык 1		Ылдамдык 2
	Турбо режими		Уйку режими
PM2.5	PM2.5 дисплейи	IAI	Үйдүн ичиндеги аллергендердин көрсөткүч дисплейи
	Чыпканы тазалоо эскертүүсү		Чыпканы алмаштыруу эскертүүсү

3 Баштоо

Чыпканы орнотуу

Алгачкы ирет колдонуудан мурун чыпкадан бардык таңгактоочу материалдарды алып салыңыз.

Эскертүү: Чыпканы орнотуудан мурун аба тазалагыч электр розеткасынан ажыратылганын текшериңиз.



- 1 Арткы капкакты тартып, аны шаймандан чыгарыңыз.
- 2 Шаймандан чыпканы чыгарыңыз.
- 3 Аба тазалоочу чыпкадан бардык таңгактоочу материалдарды алып салыңыз.
- 4 Чыпканы кайра шайманга салыңыз.
- 5 Арткы капкакты кайра салыңыз.

Wi-Fi көрсөткүчүн түшүнүү


Wi-Fi белгиси статусу	Wi-Fi байланыш статусу
Кызгылт сары болуп күйүп өчөт	Смартфонго туташып жатат
Кызгылт сары болуп күйүп турат	Смартфонго туташты
Ак болуп күйүп өчөт	Серверге туташып жатат
Ак болуп күйүп турат	Серверге туташты
Өчүк	Wi-Fi функциясы өчүрүлдү

Электр тогун кошуу

Эскертүү: Электр тогуна урунуу коркунучу! Электр шнурун сууруп жатканда, ар дайым ачакейден кармап розеткадан сууруңуз. Эч качан шнурдан кармап тартпаңыз.

Электр адаптерин туташтырыңыз:

- Биринчи, шаймандын розеткасына.
- Андан кийин дубал розеткасына.



Wi-Fi байланыш

Wi-Fi байланышын биринчи жолу орнотуу

- 1 Philips'тин "Air+" колдонмосун **App Store** же **Google Play** аркылуу жүктөп алып, орнотуңуз.
- 2 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайып, аба тазалагычты күйгүзүү үчүн  басып коюңуз.
↳ Wi-Fi көрсөткүч  алгач кызгылт сары болуп күйөт.
- 3 Смартфонуңуз же планшетиңиз WiFi тармагына ийгиликтүү кошулганына ынаныңыз.
- 4 "Air+" колдонмосун ачып, "Жаңы аппаратты кошуу" дегенди басыңыз же экрандын үстүндөгү "+" баскычын басыңыз. Аба тазалагычты өз тармагыңызга кошуу үчүн экрандагы көрсөтмөлөрдү аткарыңыз.



Эскертүү:

- Бул көрсөтмө аба тазалагыч биринчи жолу орнотулуп жатканда гана жарактуу. Эгерде тармак өзгөрсө же кайрадан орнотуу керек болсо, "Wi-Fi байланышын кайра орнотуу" 9-бетте бөлүмүн караңыз.
- Эгерде сиз өз смартфонуңузга же планшетиңизге бирден көп аба тазалагыч туташтырам десеңиз, аларды бир-бирден туташтырышыңыз керек.
- Смартфонуңуз же планшетиңиз менен аба тазалагычтын ортосундагы аралык эч кандай тоскоолдуктарсыз 10 метрден аз болгонуга ынаныңыз.

Wi-Fi байланышын кайра орнотуу

Эскертүү:

- Wi-Fi байланышын сиздин демейки тармак өзгөргөндө кайра орнотуңуз.
- 1 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайып, аба тазалагычты күйгүзүү үчүн  басып коюңуз.
 - 2  басып, дабыш чыкканга чейин 3 секунд кармап туруңуз.
 - ↳ Аба тазалагыч туташуу режимине өтөт.
 - ↳ Wi-Fi белгиси  кызгылт сары болуп күйөт.
 - 3 **"Wi-Fi байланышын биринчи жолу орнотуу"** бөлүмүндөгү 3-4-кадамдарды аткарыңыз.

4 Аба тазалагычты колдонуу

Аба сапатынын жарыгын түшүнүү

Шайман күйгүзүлгөндө аба сапатынын жарыгы автоматтык түрдө күйөт жана ирети менен бардык өңдөрдү көрсөтүп чыгат. Болжол менен 30 секунддан кийин, бөлүкчө сенсору абадагы бөлүкчөлөрдүн айланасындагы абанын сапатына туура келген түстү тандайт.

Аба сапатынын жарыгынын түсү PM2.5 жана IAQ көрсөткүчтөрүнүн ичинен эң жогорку индекси менен аныкталат.

Аба сапатынын жарыгынын өңү	Аба сапатынын деңгээли
Көк	Жакшы
Көк-сыя көк	Орто
Сыя көк-кызыл	Начар
Кызыл	Абдан начар

PM2.5

AeraSense сезүү технологиясы абадагы жадагалса эң кичинекей бөлүкчөнүн өзгөрүшүн кылдаттык менен издеп таап, тез реакция кылат. Бул абаны реалдуу убакытта PM2.5 көрсөткүчү менен текшерүүнү камсыз кылат.

Үйдүн ичиндеги абаны булгоочу заттардын көбү PM2.5ке туура келет - бул 2,5 микрометрден кичине абадагы бөлүкчөлөрдү булгоочу заттарды билдирет. Ичке бөлүкчөлөрдүн жалпы

PM2.5 деңгээли	Аба сапатынын жарыгынын өңү
≤12	Көк
13-35	Көк-сыя көк
36-55	Сыя көк-кызыл
>55	Кызыл

булактары болуп тамеки түтүнү, тамак жасоо, шам күйгүзүү саналат. Кээ бир абадагы бактериялар жана эң кичинекей чаңчалар, үй жаныбарларынын аллергиялар жана чаң кенелеринин аллергиялардын бөлүкчөлөрү дагы PM2.5ге туура келет.

IAI

Профессионалдык класстагы
AeraSense сенсору үй ичиндеги абадагы аллергиялардын деңгээлин аныктайт жана 1ден 12ге чейинки сандык кайтарым байланышта үй ичиндеги абадагы аллергиялардын потенциалдуу тобокелдик деңгээлин көрсөтө алат. 1 абанын эң жакшы сапатын билдирет.

IAI деңгээли	Аба сапатынын жарыгынын өңү
1-3	Көк
4-6	Көк-сыя көк
7-9	Сыя көк-кызыл
10-12	Кызыл

Күйгүзүү жана өчүрүү

Эскертүү:

- Оптималдуу тазалоо жүргүзүү үчүн, эшиктерди жана терезелерди жабыңыз.
- Пардаларды аба кирүүчү же чыгуучу тешиктерден алыс кармаңыз.

- 1 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайыңыз.
- 2 Аба тазалагычты күйгүзүү үчүн  баскычын басыңыз.
 - ↳ Аба тазалагыч үн чыгарат.
 - ↳ Жылытуу учурунда экранда “---” көрүнөт. Аба сапатын ченегенден кийин аба тазалагыч PM2.5/IAI деңгээлин көрсөтөт.
 - ↳ Экранда IAI көрсөтүү менен, аба тазалагыч авто режиминде иштейт.
- 3 Аба тазалагычты өчүрүү үчүн  баскычын басып, 3 секунд кармап туруңуз.

Эскертүү: Эгерде тазалагычты **ӨЧҮРГӨНДӨН** кийин электр розеткасына туташып кала берсе, аба тазалагыч кайра **КҮЙГҮЗҮЛГӨНДӨ** мурунку жөндөөлөр боюнча иштейт.



Режим жөндөөсүн өзгөртүү

Сиз  баскычын басуу менен Авто режимин, Ылдамдык 1, Ылдамдык 2, Турбо режимин же Уйку режимин тандай аласыз.



Авто режим (): Аба тазалагыч айланадагы абанын сапатына ылайык желдеткичтин ылдамдыгын автоматтык түрдө тууралайт.



Кол менен иштөө ылдамдыгы ( & ): Кол менен иштөө режиминде аба тазалагыч 1 же 2-ылдамдыкта иштейт.



Турбо режим (): Аба тазалагыч эң жогорку ылдамдыкта иштейт.




Уйку режим (): Аба тазалагыч акырын, жай ылдамдыкта иштейт. 3 секунддан кийин экран өчөт.


Дисплей көрсөткүчүн алмаштыруу

Эскертүү: Аппарат демейде PM2.5 деңгээлин көрсөтөт.

- IAI /PM2.5 ортосунда дисплей көрсөткүчүн алмаштыруу үчүн  баскычын басып, 3 секунд кармап туруңуз.



Жарык күйүк/өчүк функциясын колдонуу



Жарык сенсорунун жардамы менен башкаруу панели автоматтык түрдө айланадагы жарыкка жараша күйүп, өчүп же күңүрт болот. Айланадагы жарык караңгы болгондо башкаруу панели өчөт же күңүрт болот. Бардык жарыктарды ойготуу үчүн каалаган баскычты бассаңыз болот. Андан кийин, эгерде эч кандай операция жүрбөсө, бардык жарыктар өчүп калат же айланадагы жарыкка дал келүү үчүн кайра күңүрт болот.

Бардык жарыктарды жана башкаруу панелин өчүрүү үчүн,  баскычын кол менен бассаңыз болот. Бардык жарыктарды ойготуу үчүн каалаган баскычты басыңыз.

5 Тазалоо жана тейлөө

Эскертүү:

- Тазалоодон мурун шайманды дайыма розеткадан сууруңуз.
- Шайманды эч качан сууга же башка суюктукка салбаңыз.
- Шайманды тазалоодо эч качан агартуучу же спирт сыяктуу абразивдүү, агрессивдүү же күйүүчү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз.
- Чыпканы тазалоо үчүн эч качан суюктук (суу дагы) колдонбоңуз.
- Бөлүкчөлөр сенсорун чаң соргуч менен тазалоого аракет кылбаңыз.

Тазалоо графиги

Жыштык	Тазалоо ыкмасы
Керек болгон учурда	Шаймандын пластикалык бөлүгүн жумшак ,кургак чүпүрөк менен сүртүп коюңуз
	Аба чыгуучу тешиктин капкагын
Эки айда бир тазалап туруңуз	Бөлүкчөлөр сенсорун кургак кебез менен тазалаңыз
Экранда  пайда болот.	Чыпканын үстүн тазалаңыз

Аба тазалагычтын корпусун тазалоо

Чаңдын чогулушуна жол бербөө үчүн шайманын ичи менен сыртын маал-маалы менен тазалап туруңуз.

- Аба тазалагычтын ичи менен сыртын жана аба чыгуучу тешикти тазалоо үчүн жумшак, кургак чүпүрөк колдонуңуз.

Бөлүкчөлөр сенсорун тазалоо

Шаймандын оптималдуу иштеши үчүн бөлүкчөлөр сенсорун ар 2 айда бир тазалап туруңуз.


Эскертүү:

- Эгерде аба тазалагыч чаңдуу чөйрөдө колдонулса, аны бат-баттан тазалоо керек болот.
- Эгерде бөлмөдө нымдуулук деңгээли өтө жогору болсо, бөлүкчөлөр сенсорунда конденсация пайда болуп, аба сапаты жакшы болсо деле аба сапаты жарыгы абанын начарыраак сапатын көрсөтүшү мүмкүн. Эгерде ушундай болсо, бөлүкчөлөр сенсорун тазалаңыз.


2



3




5



- 1 Аба тазалагычты өчүрүп, электр розеткасынан сууруп коюңуз.
- 2 Аба сапаты сенсорунун капкагын ачыңыз.
- 3 Бөлүкчөлөр сенсорун нымдуу кебез менен тазалаңыз.
- 4 Бардык бөлүктөрдү кургак кебез менен жакшылап кургатыңыз.
- 5 Аба сапаты сенсорун жабыңыз.

Чыпканын үстүн тазалоо




Чыпка сигналынын статусу

Экранда чыпканы тазалоо эскертүүсү пайда болот.

Аракет

Чыпканын үстүн чаң соргуч менен тазалаңыз.

1 Аба тазалагычты өчүрүп, электр розеткасынан сууруп коюңуз.



2 Арткы капкакты тартып, аны шаймандан чыгарыңыз.

3 Шаймандан чыпканы чыгарыңыз.

4 Чыпканын үстүн чаң соргуч менен тазалаңыз.

5 Чыпканы кайра шайманга салыңыз.


6 Арткы капкакты кайра салыңыз.

7 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайыңыз.

8 Шайманды күйгүзүү үчүн  баскычын басыңыз.

9 Чыпканын тазалоо убактысын кайра коюу үчүн  жана  баскычын басып, 3 секунд кармап туруңуз.

10 Чыпканы тазалагандан кийин колуңузду жакшылап жууңуз.



Чыпканы алмаштыруу

Пайдалуу коргоо кулпусун түшүнүү


Бул аба тазалагыч аба тазалагыч иштеп жатканда абаны тазалоо чыпкасын оптималдуу абалда кармоо үчүн чыпканы алмаштыруучу индикатор менен жабдылган. Чыпканы алмаштыруу керек болгондо, чыпканы алмаштыруу эскертүүсү  кызыл болуп күйөт.

Эгерде чыпка убагында алмаштырылбаса, аба тазалагыч иштебей калат жана бөлмөдө абанын сапатын коргоо үчүн автоматтык түрдө кулпуланып калат. Чыпканы мүмкүн болушунча эрте алмаштырыңыз.

Чыпканы алмаштыруу


Эскертүү:

- Чыпканы жууп же кайра колдонууга болбойт.
- Чыпкаларды алмаштыруу алдында дайыма аба тазалагычты өчүрүп, электр булагынан сууруп коюңуз.



Чыпка сигналынын статусу	Аракет
Чыпканы алмаштыруу эскертүүсү күйөт	НаноКоргоо чыпкасын алмаштырыңыз (FY1700/30)

1 Аба тазалагычты өчүрүп, электр розеткасынан сууруп коюңуз.



2 Арткы капкакты тартып, аны шаймандан чыгарыңыз.

3 Шаймандан чыпканы чыгарыңыз.

4 Жаңы чыпкадан бардык таңгактоочу материалдарды алып таштаңыз.

5 Жаңы чыпканы шайманга салыңыз.


6 Арткы капкакты кайра салыңыз.

7 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайыңыз.

8 Шайманды күйгүзүү үчүн баскычын басыңыз.

9 Чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра коюу үчүн жана баскычын 3 секунд басып туруңуз.

10 Чыпканы алмаштыргандан кийин колуңузду жакшылап жууңуз.




Эскертүү: Чыпканы жыттабаңыз, анткени анда абадан булгоочу заттар чогулган.

Чыпканы кайра орнотуу

Экранда чыпканы алмаштыруу эскертүүсү () пайда болгонго чейин деле чыпканы алмаштырсаңыз болот. Чыпканы алмаштыргандан кийин, чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кол менен кайра орнотуу керек.

- 1 Шайманды өчүрүү үчүн  баскычын 3 секунд басып туруңуз жана электр розеткасынан сууруп коюңуз.

2



3



- 2 Ачакейди розеткага сайыңыз.
- 3 Күйгөндөн кийин 15 секундун ичинде, чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра коюу үчүн  жана  баскычын басып, 3 секунд кармап туруңуз.

6 Сактоо

- 1 Шайманды өчүрүп, электр розеткасынан сууруңуз.
- 2 Аба тазалагычты, бөлүкчөлөр сенсорун жана чыпканын үстүн ("Тазалоо жана тейлөө" бөлүмүн караңыз) тазалаңыз.
- 3 Сактоого чейин бардык бөлүктөрдү абада жакшылап кургатыңыз.
- 4 Чыпканы аба өткөрбөгөн полиэтилен баштыктарына ороп коюңуз.
- 5 Аба тазалагычты, чыпканы салкын, кургак жерде сактаңыз.
- 6 Чыпкаларды кармагандан кийин колуңузду дайыма жакшылап жууңуз.

7 Кемчиликтерди жоюу

Бул бөлүм сиз шайманды иштетүүдө кез келген жалпы көйгөйлөрдү камтыйт. Эгерде сиз көйгөйдү төмөндөгү маалымат менен чече албасаңыз, анда өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

Көйгөй	Мүмкүн болгон чечим
Шайман жакшы иштебей жатат.	Чыпканы алмаштыруу эскертүүсү көпкө чейин күйүп турат, бирок сиз тиешелүү чыпканы алмаштырган жоксуз. Натыйжада, шайман азыр кулпуланып калды. Мындай учурда, чыпканы алмаштырып, чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра коюу үчүн  жана  баскычтарын көпкө басып туруңуз.
Аба чыгуучу тешиктен чыккан абанын агымы мурункуга салыштырмалуу бир топ жай.	Чыпканын үстү кир. Чыпканын үстүн тазалаңыз ("Тазалоо жана тейлөө" бөлүмүн караңыз).
Аба тазалагыч көптөн бери иштеп жатканына карабай абанын сапаты жакшырбай жатат.	- Чыпкадан таңгактоочу материал алынып салынганын текшериңиз. - Чыпка шайманга салынган эмес. Чыпка (FY1700/30) туура орнотулганын текшериңиз. - Бөлүкчөлөр сенсору ным. Сиздин бөлмөдө нымдуулук деңгээли жогору жана конденсация пайда кылып жатат. Бөлүкчөлөр сенсору таза жана кургак экенин текшериңиз ("Тазалоо жана тейлөө" бөлүмүн караңыз). - Бөлмөнүн көлөмү чоң же сырттагы аба сапаты начар. Оптималдуу тазалоо жүргүзүү үчүн, аба тазадагычты иштетип жатканда эшиктерди жана терезелерди жабыңыз. - Үй ичиндеги булгоо булактары бар. Мисалы, тамеки тартуу, тамак жасоо, жыпар жыттуу зат, атыр же ичимдик. - Чыпканын жарактуу мөөнөтү бүттү. Чыпканы жаңыга алмаштырыңыз.
Аба сапаты жарыгынын өңү дайыма бир өңдү көрсөтүп жатат.	Бөлүкчөлөр сенсору кир. Бөлүкчөлөр сенсорун тазалаңыз ("Тазалоо жана тейлөө" бөлүмүн караңыз).

Көйгөй	Мүмкүн болгон чечим
Шайман бир кызыктай жыт чыгарып жатат.	• Сиз шайманды биринчи жолу колдонуп жатканда ал пластмассанын жытын чыгарышы мүмкүн. Бул кадимки көрүнүш. Бирок, эгерде фильтрлерди алып салса да, шаймандан күйүктүн жыты чыгып жатса, Philips ортомчусуна же ыйгарым укуктуу Philips тейлөө борборуна кайрылыңыз. Чыпка бир аз колдонгондон кийин жыт чыгарышы мүмкүн, анткени ал үй ичиндеги газдарды сиңирип алат. Кайра колдонуу үчүн чыпканы күндүн түз нуруна коюп кайра иштетүү сунушталат. Эгерде жыт дагы деле кетпесе, чыпканы алмаштырыңыз.
Шайман өтө катуу үн чыгарып жатат.	• Эгерде шайман турбо режиминде иштеп жаткан болсо, бул кадимки көрүнүш. • Авто режиминде, эгерде шайман өтө катуу үн чыгарып иштеп жаткан болсо, абанын сапаты начар болгондуктан шайман жогорку ылдамдыкта жаткан болушу мүмкүн же колдонмодогу жекелештирилген жөндөө желдеткичтин ылдамдыгын жогорулатып жатат. Уйку режимин тандасаңыз же колдонмодогу жөндөөлөрдү өзгөртсөңүз болот. • Эгерде кызыктай үн чыгып жаткан болсо, өлкөңүздөгү Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз. • Эгерде аба чыгуучу тешикке бир нерсе кирип кеткен болсо, ал дагы кызыктай катуу үндүн чыгышына алып келиши мүмкүн. Дароо шайманды өчүрүп, ылдый каратып, андагы жат нерселерди алып чыгыңыз.
Шайман чыпканы алмаштыруу керек экенин көрсөтүп жатат, бирок мен алмаштырганмын.	• Чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра койбой койгон болушуңуз мүмкүн. Шайманды күйгүзүңүз. Андан кийин  жана  баскычтарын басып, 3 секунд кармап туруңуз.
Экранда “E1” ката коду пайда болот.	• Мотордо бузулуулар бар. Өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

Көйгөй	Мүмкүн болгон чечим
Wi-Fi орнотуу ийгиликтүү эмес.	• Эгерде сиздин тазалагычыңыз туташтырылган роутер кош тилкелүү болсо жана учурда ал 2,4 ГГц түйүнгө туташпай жатса, ошол эле роутердин башка диапозонуна (2,4 ГГц) өтүп, аба тазалагычыңызды кайра туташтырып көрүңүз. 5 ГГц тармактары кармабай жатат. • Веб аутентификация тармактары кармабай жатат. • Тазалагыч Wi-Fi роутеринин чегинде экенин текшериңиз. Сиз аба тазалагычты Wi-Fi роутерине жакыныраак жайгаштырууга аракет кылсаңыз болот. • Тармактын аты туура экенин текшериңиз. Тармактын аты регистрден көз каранды. • Wi-Fi сыр сөзү туура экенин текшериңиз. Сыр сөз регистрден көз каранды. • "Wi-Fi байланышын кайра орнотуу" бөлүмүндөгү көрсөтмөлөр боюнча орнотууга кайрадан аракет кылып көрүңүз. • Wi-Fi байланышы электромагниттик же башка тоскоолдуктар менен үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Шайманды тоскоолдуктарды жаратчу башка электрондук аппараттардан алыс кармаңыз. • Мобилдик аппарат учак режиминде эмес экенин текшериңиз. Wi-Fi тармагына туташып жатканда учак режими өчүрүлгөнүн текшериңиз. • Толук жана жаңыртылган кемчиликтерди жоюу кеңештери үчүн тиркемедеги жардам бөлүмүнө кайрылыңыз.

8 Кепилдик жана колдоо

Versuni бул өнүмдү сатып алгандан кийин эки жылдык кепилдик берет. Эгерде бузулуу туура эмес колдонуунун же начар тейлөөнүн айынан болгон болсо, бул кепилдик жараксыз болуп саналат. Биздин кепилдик мыйзам боюнча сиздин керектөөчү укуктарыңызга таасирин тийгизбейт. Кененирээк маалымат алуу же кепилдикти колдонуу үчүн биздин веб-сайтка баш багыңыз. **www.philips.com/support**.

Кам тетиктерге же аксессуарларга буйрутма берүү

Эгерде сиз кайсы бир тетикти алмаштырып же кам тетиктерди сатып алам десеңиз, өзүңүздүн Philips ортомчусуна барыңыз же **www.philips.com/support** сайтына кириңиз.

Эгерде тетиктерди алууда сизде көйгөйлөр болсо, сураныч, өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.



Аба тазалагыч

AC1715: 24V ;

KA3601A-2401500EU: Киргизүү 100-240V~; 50/60Hz;

Чыгуу 24V ;

27W

Өндүрүүчү: ДАП Б. В., Туссендиен 4 а, 9206АД Драхен, Нидерланды

Импорттоочу: кошумча маалымат алуу үчүн тиркемени караңыз.

II класстагы жабдык

Үй тиричилигине керектөө үчүн

Кытайда жасалган

Сактоо шарты, иштетүү

Температура: 0°C - 35°C

Тийиштүү нымдуулугу: 20% - 75%

Атмосфералык басым: 85 - 109kPa



Philips жана Philips Shield логотиби - бул Koninklijke Philips N.V. компаниясынын катталган соода белгилери жана алар лицензия боюнча колдонулат. Бул өнүм Versuni Holding B.V. тарабынан өндүрүлгөн жана анын жоопкерчилиги астында сатылат, ошондой эле Versuni Holding B.V. бул өнүмдүн гаранта болуп саналат.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC1715_user manual_v1.0 (17/11/2023)

